



Бекітесмін  
№1-гимназия-интернатының  
директоры Н. Байматов Н. Б.

Бишкек шаарындагы А. Каниметов атындагы №1 гимназия - интернатында  
ички көзөмөл жүргүзүү жөнүндө ЖОБО

Мектептин ички көзөмөлү – билим берүү мекемесинде окуу тарбиялоо процессинин абалын жана ишмердүүлүгүн жыйынтыктап диагностикалоо үчүн маалыматтардын негизги булагы болуп саналат. Мектептин ички көзөмөлү мектеп администрациясынын мүчөлөрү тарабынан байкоо жүргүзүү, анализдөө, текшерүү аркылуу, окуу тарбия иштериндеги иш чараларды жакшыртууга карата жүргүзүлөт.

**Мектептин ички көзөмөлүнүн максаты:**

1. Мектеп кызматкерлеринин, окуучулардын ден соолугу жана өмүрү үчүн жоопкерчилигин арттыруу;
2. Мектептин окуу - тарбия процессин жана усулдук иштерин алдыга жылдыруу;
3. Мугалимдердин чыгармачылыгын жогорулатууга жетишүү;
4. Мектепте билим берүүнүн сапатын жакшыртуу;
5. Жатаканадагы окуучулардын жашоо шартын жакшыртуу, тарбиячылардын ишмердүүлүгүн, чыгармачылыгын жогорулатууга жетишүү;

**Мектептин ички көзөмөлүнүн милдеттери:**

1. Мектепте билим берүү тармагы боюнча мыйзамдуулуктун аткарылышына көзөмөл жүргүзүү;
2. Мектепте эмгек тартибин, мектепте кабыл алынган жоболорду жана башка нормативдик - укуктук актыларды бузуу учурларын аныктоо жана аларды жоюу боюнча чараларды колдонуу;
3. Эмгек тартибин, мектептин ички документациясын бузуулардын себептерин аныктоо жана алардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүү;
4. Педагогикалық кызматкерлердин ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун анализдөө жана экспертигик баа берүү;
5. Педагогикалық ишмердүүлүктүн натыйжаларын изилдеп үйрөнүү, окуу-тарбия процессин уюштуруудагы жетишкендиктерди жана кемчиликтерди аныктоо жана алдыңкы чыгармачыл педагогдордун тажрыйбасын жайылтуу, жагымсыз тенденцияларды болтурбоо боюнча сунуштарды киргизүү;
6. Мугалим, тарбиячылардын инновациялық ишмердүүлүгүн, алдыңкы мектеп кызматкерлеринин иштерин баалоо, колдонуу жана жайылтуу тууралуу сунуш киргизүү;
7. Педагогикалық кеңешменин чечимдерин, мектеп боюнча буйруктардын жана буйрук берүүлөрдүн (распоряжений) аткарылышынын натыйжаларын анализдөө;
8. Көзөмөл жүргүзүү процессинде мугалим, тарбиячыларга методикалық жардам көргөзүү

**Мектептин ички көзөмөлүнүн функциялары:**

1. Маалыматтык - аналитикалык; (анализдөө)
2. Контролдук - диагностикалык; (ар таралтуу текшерүү)
3. Коррективдик - регулятивдик; (өзгөртүү киргизүү аркылуу жөнгө салуу)

## **Мектептин ички көзөмөлүнүн багыттары жана тематикалык текшерүүлөрдүн суроолору:**

### **I. Гражданардын билим алууга болгон укугун ишке ашыруу**

1. Мамлекеттик билим берүү мыйзамдарына ылайык мектептин нормативдик- укуктук базасынын болусу( Устав, локалдык актылар, жоболор, буйруктар , буйрук берүүлөр, каттар ж.б.)
2. Төмөндөгү маселелер боюнча нормативдик - укуктук базанын талаптарын ишке ашыруу;
  - окуучуларды кабыл алуу жана мектептен чыгаруу тартиби;
  - билим алуунун формасы;
  - окуучуларга кесипке багыт берүү;
  - билим берүүнүн мазмунунун милдеттүү түрдө аткарылуучу денгээлине жетишүү;
  - балалык чактын укугун коргоо;
  - балдарды жалпы билим алууга тартуу;
  - окуучулардын мектепти башкарууга катышуусу;
  - окуучулардын саламаттыгын сактоо;
  - медициналык жактан тейлөө;
  - тамактандырууну уюштуруу;
  - мектептин жана жатакананын күндөлүк режиминин туура түзүлүшү;
3. Окуу планын ишке ашыруу;
  - базистик окуу планынын инварианттык бөлүгүн сактоо;
  - билим берүүнүн вариативдүүлүгүн жана баскычтар жана класстар аралык улантмалуулукту камсыз кылуу;
  - окуу жумасынын ичиндеги жүктөмдү (нагрузка) максималдуу пайдалануу;
4. Сабактардын расписаниесинин, текшерүү иштердин графигинин санитардык эрежелерге жана нормаларга дал келүүсү.
5. Жылдык календардык окуу планын ишке ашыруу.
6. Мектептин билим берүүчүлүк программынын ишке ашыруу.
7. 9, 11-класстарда малекеттик жыйынтыктоочу аттестация өткөрүү жөнүндөгү Жобону ишке ашыруу.

### **II. Мектептин ички документтери**

1. Буйрук китечелер.
2. Класстык журналдар
3. Окуучулардын дептерлери жана күндөлүктөрү.
4. Мугалим, тарбиячылардын календардык- тематикалык пландары.
5. Мугалим, тарбиячылардын сабактарынын, өз алдынча даярдануулардын пландары.
6. Класс жетекчилердин тарбиялык иштер боюнча пландары.
7. Методикалык усулдук бирикмелердин иштеринин пландары.
8. Кружоктук сабактардын, ийримдердин пландары.
9. Кружоктук сабактардын, ийримдердин журналдары.
10. Окуучулардын өздүк делолору.
11. Мектеп китечканасынын документтери.
12. Мектеп кызматкерлеринин эмгек китечелеринин жана өздүк иштеринин абалы
13. Алфавиттик журнал жана окуучулардын кыймылы боюнча документтер.

### **III. Ден соолук жана сергек жашоо мүнөзү**

1. Окуучулардын ден соолугунун абалы.
2. Медициналык кызматкерлердин иштеринин абалы.
3. Сергек жашоо мүнөзүн пропагандалоо боюнча тарбия иштеринин абалы.
4. Сабактын жана сабактан тышкаркы иш чарапардын жүрүшүндө санитардык- гигиеналык талаптардын сакталышы.
5. Окуучулардын каникул убагындагы эс алуусун уюштуруу.

#### **IV. Билим берүүнүн ишмердүүлүгү**

1. Окуучулардын индивидуалдык өзгөчөлүктөрү, алардын кызыкчылыктары, умтулуусу, шык жөндөмү, Окуп- үйрөнүүгө багыт берүүнүн, шыктандыруунун деңгээли;
2. Жалпы окуу көндүмдөрүн, шык жөндөмдүүлүктөрүн калыптаандыруунун деңгээли;
3. Билимдерди баалоо системасы;
4. Чейректердин, жарым жылдык, жылдык контролдук текшерүүлөдүн жыйынтыктары;
5. Окуу процессин окуу-методикалык жактан камсыз қылуунун абалы;
6. Предметтер боюнча сабактан тышкаркы иш чарапардын, ийримдердин иштери;
7. Мектеп ичиндеги, райондук жана шаардык олимпиадаларга катышуулардын жыйынтыктары;
8. Сабактарынан жетише албаган окуучулар жана алардын ата энелери менен жүргүзүлгөн иштер;
9. Зээндүү, шыктуу жана эң жакши окуган окуучулар менен жүргүзүлгөн иштер;

#### **V. Методикалык иштер**

1. Мугалим, тарбиячылардын талапка ылайык инновациялык педагогикалык технологияларды өздөштүрүүсүнүн деңгээли;
2. Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу боюнча жүргүзүлгөн иштер (өз билимин өркүндөтүү, курстар, усулдук бирикмелердин иштери, насаатчылардын жаш мугалимдер менен иш жүргүзүүсү);
3. Усулдук бирикмелердин иштери;
4. Усулдук күндөрдүн өткөрүлүшү (мугалимдердин тажрыйбасын жайылтуу);
5. Чыгармачыл педагогдор тобунун иштери;
6. Мугалимдерди аттестациядан өткөрүү:

#### **VI. Социалдык – психологиялык иш чарапар**

1. Социалдык – психологиялык иш чарапардын жүрүшү (иш пландары, керектүү материалдар, диагностикалык, профилактикалык иш чарапар) ;
2. Соцпаспорт ( окуучунун социалдык абалын изилдөө, керектүү документтерди топтоо, ар бир класска социалдык мүнөздөмө берүү, маалымат базасын түзүү);
3. « Коркунуч тобундагы» («группа риска») балдар менен жекече жүргүзүлгөн иш чарапар (байкоо жүргүзүү, анкета, тест алуу, ангемелешүү, ата- эненин тарбиясын, көзөмөлүн аныктоо, кырдаалга жараша кенеш жардам берүү, туура жолго багыттоо);
4. Социалдык абалы оор балдар жана алардын ата – энелери менен жекече жүргүзүлгөн иш чарапар (проблемаларын, үй- бүлөлүк шарттарын изилдөө, текшерүү актыларын толтуруу, балдар менен аңгемелешүү, кенеш берүү, туура жолго багыттоо);
5. Сабакка жетише албаган окуучулар менен жекече иш алып баруу;
6. Мугалим, тарбиячылар жана ата- энелер менен жүргүзүлгөн иш чарапар

#### **VII. Интернатта (жатаканада) жүргүзүлгөн иш чарапар**

1. Жатакананын иш кагаздары (тиешелүү документтер);
2. Гимназия- интернэттын ата- энелер менен түзгөн келишиими;
3. Тарбиячы менен ата- энелердин байланышы;
4. Жаңы кабыл алынган окуучулардын документтеринин топтолушу;
5. Жатакананын күндөлүк режими, группалардын топтолушу;
6. Ашканы, жатакананын санитардык- гигиеналык абалы;
7. Окуучуларга берилген тамактын сапаты;
8. Тарбиячылар усулдук бирикмесинин иштери;
9. Тарбиялык сааттардын өтүлүшү;
10. Мамлекеттик мүлктүн сакталышы;

### **VIII. Класстан тышкаркы тарбия иштеринин жана ата энелер менен иш жүргүзүүнүн системасы**

1. Ата – эненин окуучунун билим алуусуна шарт түзүп берүү жоопкерчилиги жана окуучунун өз окуусунун жыйынтыгы үчүн жоопкерчилигин арттыруу боюнча жүргүзүлгөн тарбия иштери;
2. Окуучуларга кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча тарбия берүү;
3. Адептик ,укуктук-граждандық, патриоттук тарбия;
4. Эмгектик, эстетикалык, экологиялык тарбия;
5. Окуучулардын өздүк башкаруусун уюштуруу;
6. Мектеп боюнча дежурствонун уюштурулушу;
7. Класс жетекчилердин иштеринин системасы;
8. Мектепте кошумча билим берүүнү уюштуруу(ийримдердин иштери);
9. Ийримдердин иштери боюнча ар кандай конкурстарга катышууну уюштуруу;
10. ИДН менен биргелешип иш жүргүзүү;
11. Ата энелер менен гимназия- интернаттын байланышын түзүү;

### **IX. Уюштуруу иштери**

1. Мектеп парламентинин уюштурулушу;
2. Даталуу күндөргө карата иш- чарапардын уюштурулушу (Биринчи, Акыркы конгуроо аземдери, конкурс,кече, спорттук таймаш, дубал газеталар ж.б.) ;
3. Мектептин ички жана сырткы территорииясынын санитардык абалы;
4. Жума сайын өтүлүүчү тазалоо иштеринин уюштурулушу;

### **X. Эмгекти коргоо**

1. Мектептин Уставында эмгекти коргоого арналган бөлүмдүн болушу жана анын тууралыгы;
2. БГИ нин эмгек колективинин ички эмгек тартибин бекитүү жөнүндөгү чогулушунун протоколу, « Ички эмгек тартибинин эрежелери» журналы (ар бир кызматкердин кол коюусу);
3. Коопсуз эмгекти уюштурууга жоопкерчиликтүү адамдарды дайындоо боюнча директордун буйруктары;
4. Директор тарабынан бекитилген ЭК боюнча киришүү инструктажынын Программасынын жана киришүү инструктажын каттоого ала турган журналдын болушу(жумушка кабыл алыш жаткан учурдагы ) ;
5. Окуучуларга техникалык коопсуздук эрежелерин, жолдо жүрүүнүн эрежелерин, өрткө каршы коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча инструкция өтүү журналы;
6. Эмгекти коргоо инструкцияларын бекитүү боюнча профкомдун заседаниелеринин протоколдору;
7. Мектептин техникалык паспорту, мамлекеттик акт
8. Мектеп имараттарын жана курулуштарын жалпы техникалык кароо актылары;
9. Ремонт иштеринин планы жана аларды өткөрүүнүн сметалары;
10. Мектептин жаңы окуу жылына даярдыгы жөнүндө акт (жыл сайын окуу жылышын башталашында);
11. Химия, физика, биология, информатика кабинеттерине сабак өтүүгө уруксаат берүү актылары;
12. Жылуулук системасын гидравликалык сыноодон өткөрүү актылары ( жыл сайын жылуулук берүү сезонунун башталаар алдында);
13. Директордун өрт коопсуздугу үчүн жоопкерчиликтүү адамды дайындоо жөнүндө буйругу;
14. Директордун мектептеги өрткө каршы режим жөнүндөгү буйругу жана өрткө каршы коопсуздук иш чарапары жөнүндө Инструкция;
15. Өрткө каршы коопсуздук иш чарапарын өткөрүү планы;
16. Кабаттар боюнча эвакуациялоо планы;
17. Өрт учурунда окуучулардын коопсуз жана тез эвакуациясын камсыз кылуу боюнча персоналдын иш аракеттеринин ырааты жөнүндө Инструкция;
18. Өрт учурунда эвакуациялоо боюнча машигууларды өткөрүүнүн планы ( жылыша эки жолу);
19. Өрткө каршы инструктажды каттоо журналы;
20. Мектепте кокустан болгон кырсыкты каттоо журналы;